



КАРА-БАЛТА ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

«18» октябрь 2021 ж. № 01

Кара-Балта ш.

**“Кара-Балта шаарынын 2021-жылга бюджетин жана 2022-2023-жж.
шаардын бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө”
2021-жылдын 08 апрелиндеги № 3 Токтомго
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө**

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 28, 31, 36 – беренелерине ылайык, Кара-Балта шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2021 - жылдын 9 айынын бюджетинин аткарылышынын жыйынтыгы боюнча “Кара-Балта шаарынын 2021-жылга бюджетин жана 2022-2023-жылдарга Кара-Балта шаардын бюджетинин болжолун бекитүү жөнүндө” 2021 - жылдын 08 - апрелиндеги № 3 Кара-Балта шаардык кеңешинин Токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин:
 - киреше салыгынын киреше бөлүгү боюнча пландын күтүлгөн көбөйүсүнө карата жалпы суммасы **көбөйтүлсүн** - 20543,0 миң сом;
 - **№ 8 тиркемеде** статья ичинде төмөнкү иштер кыскартылсын:
 - араб үйлөрү үчүн документтерди алуу - 200,0 миң сом;
 - дары - дармектерди сатып алуу - 300,0 миң сом;
 - Почтовый көч. тротуар салуу - 500,0 миң сом;
 - Көчөлөрдүн жолун оңдоп түзөө - 1000,0 миң сом;
 - КДС (Коллектордук дренаждык система) - 400,0 миң сом;
 - Аскердик даңк музейи - 400,0 миң сом;
 - № 11 орто мектептин канализация тармагын капиталдык оңдоо - 1700,0 миң сом;
 - Т.Кожомбердиева көч. Жайыл -Баатыр көчөсүнүн кесилишинде жөө адамдар үчүн светофор орнотуу - 500,0 миң сом;
 - "Бокс залынын" чатырын оңдоо - 1150,0 миң сом;
 - жолдорду капиталдык оңдоо - 6700,0 миң сом;
 - балдар-спорт аянтчасын куруу - 995,7 миң сом;
 - В.И. Ленин атындагы ШМС чатырын капиталдык оңдоо - 1600,0 миң сом;
 - мектеп. мектепке чейинки мекемелерди эмерек сатып алуу - 500,0 миң сом;
 - коопсуз шаар (50 камера комплектери менен) - 1700,0 миң сом;
 - лизинг жана / же атайын техника сатып алуу - 4000,0 миң сом.
 - Бардыгы 21645,7 миң сомго.**

2.«Имараттар жана курулмалар» 3111 статьясынан - 1000.0 миң сом суммасына "Манас" СТнан кредит төмөн карай кыскартылып, которулсун.

Жалпы суммасы - 43 188.7 миң сом ($21\,645.7 + 1\,000.0 + 20\,543.0$) мүлккө ММБге төмөнкү статьялардын көбөйүсүнө которулсун:

"Соттун чечимин аткаруу" 2823 статьясына - 10893.3 миң сом "ЛОТ" ЖЧКсына жана "КСК" МИге карыздарды төлөөгө;

"Соттун чечимин аткаруу" 2823 -статьясына - 21 187.7.7 миң сом;

"Имараттар жана курулмалар" 3111 статьясына - 3200.0 миң сом суммасында "Дельфин" балдар бакчасынын жылытуу системасын, өрт коопсуздук системасын ж.б. ондоо иштерин аяктоого;

"Учурдагы ондоо" 2221 статьясына - 2 456,7 миң сом орто мектептердин, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин күнүмдүк, авариялык ремонтунa, анын ичинен № 4 орто мектепке - 1000.0 миң.сом.

ББФМКШБге "Коммуналдык кызматтар" 2231 статьясына - 5451,0 миң сом, анын ичинен: жылуулук энергиясына төлөө үчүн - 3 000,0 миң сом, электр энергиясына - 2000,0 миң сом, сууга - 451,0 миң сом.

3.Ушул токтомдун аткарылыш көзөмөлү бюджет, муниципалдык, менчик, экономика, каржы жана инвестиция боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жана ошондой эле Кара-Балта шаарынын мэри Д.Б. Шакирбаевге жүктөлсүн.

Таркатылсын: көктөмөгө, ТДКга, Кара – Балта шаарынын мэриясынына караштуу мүлккө ММБге, КЭБге, Кара-Балта шаарынын мэриясына.

Кеңештин төрагасы



А. Байсариев

